

## КЫРГЫЗ ТИЛИ

## 5-КЛАСС

## ВАРИАНТ № 5

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: \_\_\_\_\_

2020

№ 1. Тексттин эң кичине бирдигин белгилеңиз.

- а) сүйлөм
- б) абзац
- в) микротема
- г) сөз

№ 2. Кептин сүрөттөө түрүнө мүнөздүү белги.

- а) заттын түрдүү белгилерин, кыймыл-аракеттин сыпатын көрсөтүү
- б) ой жүгүртүү аркылуу сыпаттоо
- в) окуяларды ырааты менен баяндоо
- г) заттын санын санап көрсөтүү

№ 3. Туура ташымалданган сөздү белгилеңиз.

- а) ко-з-у
- б) саг-ындык
- в) жаан-дуу
- г) караг-ай

№ 4. Эркелетүү маанисинде айтылган сөздөрдүн тизмегин белгилеңиз.

- а) бал
- б) айбан
- в) ачык ооз
- г) аппагым

№ 5. *Касейин комузун коюп, үйгө кирди.*

Белгиленген сөздүн жөндөмөсүн белгилеңиз.

- а) барыш
- б) чыгыш
- в) атооч
- г) илик

№ 6. көрүн – берилген сөздүн сөз түркүмүн белгилеңиз.

- а) сын атооч
- б) тактооч
- в) зат атооч
- г) этиш

№ 7. Айтылыш максатына карай сүйлөмдүн түрүн белгилеңиз. *Тарбиянын негизи балалык, өспүрүм куракта негизделет.*

- а) жай сүйлөм
- б) жалаң сүйлөм
- в) жөнөкөй сүйлөм
- г) жайылма сүйлөм

№ 8. Сүйлөмдөргө мүнөздүү кептин түрүн белгилеңиз.

*Эмне үчүн мага жай айы жагат? Анткени, бул эң жылуу, кооз мезгил.*

- а) сүрөттөө
- б) ой жүгүртүү
- в) баяндоо
- г) көркөм стиль

№ 9. «Уул» деген сөздөгү тамганын жана тыбыштын санын белгилеңиз.

- а) 3 тамга, 4 тыбыш
- б) 3 тамга, 3 тыбыш
- в) 3 тамга, 2 тыбыш
- г) 2 тамга, 3 тыбыш

№ 10. «э» кандай тыбыш?

- а) ичке, кууш, эринсиз, созулма
- б) ичке, кең, эринсиз, кыска үндүү
- в) жоон, кең, эринсиз үндүү
- г) ичке, кууш, эринчил, кыска үндүү

№ 11. Чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздү белгилеңиз.

- а) түн киргенде
- б) Анатайдын
- в) жолоочу
- г) чанадан

№ 12. Карагат деген сөздүн өтмө маанисин белгилеңиз.

- а) карагаттын көчөтү
- б) карагат көз
- в) карагаттын вареньеси
- г) бир түп карагат

№ 13. Сүйлөмдөгү кептин түрүн белгилеңиз. *Биз дем алыш күнү Чуңкурчак жайлоосуна бардык.*

- а) ой жүгүртүү
- б) сүрөттөө
- в) баяндоо
- г) баяндоо жана сүрөттөө

№ 14. Сүрөттөөдө көбүрөөк колдонулган сөз түркүмү.

- а) этиш
- б) сын атооч
- в) зат атооч
- г) ат атооч

№ 15. Көмүскөдө калган сүйлөм ээсин белгилениз. *Биринчи ошону карап көрөлүчү?*

- а) сиздер
- б) алар
- в) сен
- г) биз

№ 16. Абстракттуу зат атоочторду белгилениз.

- а) кум
- б) жаштык
- в) өрүк
- г) ун

№ 17. Арсар келер чактагы этиш катышкан сүйлөмдү белгилениз.

- а) Акыл окуптур.
- б) Биз барабыз.
- в) Мен айгармын.
- г) Сен бара кел.

№ 18. Өткөн чакта турган татаал этиштерди белгилениз.

- а) кыйынчылыктан чыгабыз, айылга барабыз
- б) барган элем, көрүшкөн экен
- в) келе жатат, даярдап жатат
- г) угуп, отурам, ырдап жатасың

№ 19. айылга баруу – сөз айкашынын байланыш жолун белгилениз.

- а) башкаруу
- б) ээрчишүү
- в) ыкташуу
- г) таандык

№ 20. Белгиленген сөздүн сүйлөмдөгү милдетин белгилениз. *Жакшы адамдын акылына жамандык келбейт.*

- а) бышыктоочу
- б) аныктоочу
- в) ээси
- г) толуктоочу

Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат. Тестке жалпы максималдуу 20 балл берилет.
- Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-6	"2"
7-10	"3"
11-14	"4"
15-20	"5"